



1. АЙТОВАТ ДА КӨРӨСӨЗ  
КАТИБАТЛИККА САЙЛАДЫ

Төр  
Смеси  
Аты  
Исем  
Инициалы  
Аты  
Суретин аты

Асманова  
Окановна  
Маратовна

№

Суретин аты  
Аты

Мекен номери

№ 760442

2. МАКЭ ИЧКЕРИНИН МАКЭ ДИНАМИКАСЫ  
ИЧКЕРИНИН МАКЭ ДИНАМИКАСЫ  
МАКЭ ИЧКЕРИНИН МАКЭ ДИНАМИКАСЫ

1. Ички динамика (мезгил)  
Суретин аты

Мезгил  
Суретин аты

3. Жараткан  
Мезгил

4. Туулган күнү, айы, жылы  
Дата жаратылышы

5. Мекен номери  
Мекен номери

№

<p>Күні Дата</p>	<p>Жұмыс істеуге рұқсат</p> <p>«        »</p> <p>жылы, күні, айы</p> <p>Допуск к работе</p> <p>«        »</p> <p>дата, месяц, год</p>	<p>Денсаулық сақтау субъектілерінің жауапты маманының Т.А.Ә., қолы, мөр (бар болса)</p> <p>Ф.И.О. и подпись ответственного специалиста субъектов здравоохранения, печать (при наличии)</p>
	<p>Рұқсат жо</p>	<p>23.08.2022</p>
	<p>Рұқсат жо</p>	<p>22.07.2023</p>

ЛИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ  
КНИЖКА

